

**АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 250
(КАЙРА КАРАЛГАН)
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН
ЖҮРҮШҮНДӨ МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРДЫ КАРОО**

(2017-жылдын 15-декабрынан же бул күндөн кийин баштала турган мезгилдер
үчүн финансыйк отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуунун чөйрөсү	1
Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын аракети	2
Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактоо үчүн жоопкерчилик.....	3–9
Күчүнө кириүү күнү	10
Максаттар	11
Аныктама	12

Талаптар

Аудитордун мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталышын кароосу	13–18
Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталган же сактабагандыкка шектенүүлөр жаралган учурдагы аудитордук жол-жоболор	19–22

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык Аныкталгандыгы же сактабагандыкка шектенүүлөр жаралгандыгы жөнүндө билдириүү	23–29
--	-------

Документация	30
--------------------	----

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактоо үчүн жоопкерчилик.....	A1–A8
Аныктама	A9–A10
Аудитордун мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактоону кароосу	A11–A16

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталган же сактабагандыкка шектенүүлөр жааралган учурдагы аудитордук жол-жоболор	A17–A25
Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын аныкталгандыгы же сактабагандыкка шектенүүлөрдүн жааралгандыгы жөнүндө билдириүү	A26–A34
Документация.....	A35–A36

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 250 (кайра каралган) «*Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыйзамдарды жсана ченемдик актыларды кароону*» АЭС 200 «*Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жсана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргөзүү*» менен бирге кароо керек.

ISA

Киришүү

Ушул стандартты колдонуунун чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды кароо боюнча аудитордун милдеттерин карайт. Ушул стандарт ишенимди камсыз кылуучу тапшырмаларга карата колдонулбайт., алардын алкагында аудитордун алдында белгилүү бир мыйзамдардын же ченемдик укуктук актылардын сакталышы жөнүндө өзүнчө корутундуну текшерүү жана түзүү конкреттүү максаты коюлган.

Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын аракети

2. Мыйзамдар жана ченемдик актылар финанссылык отчеттуулукка тийгизген таасири боюнча олуттуу айырмаланат. Ишканага карата колдонуулуучу мыйзамдар жана ченемдик актылар мыйзамдык базаны түзөт. Кээ бир мыйзамдардын же ченемдик актылардын жоболору, алар сандык көрсөткүчтөрдү аныктап жана ишкананын финанссылык отчеттуулугундагы маалыматты ачып көрсөткөндөй түрдө, финанссылык отчеттуулукка түздөн-түз таасирин тийгизет. Башка мыйзамдар же ченемдик актылар жетекчилик тарабынан аткарылууга тийиш же аларга ылайык ишкананын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилген жоболорду белгилейт, бирок алар ишкананын финанссылык отчеттуулугуна түздөн-түз таасирин тийгизбайт. Кээ бир ишканалар өзүнүн ишмердүүлүгүн катуу ченемдик жөнгө салынган тармактарда (мисалы, банктар жана химиялык ишканалар) жүргүзөт. Башкалардын ишмердүүлүгүнө жалпысынан ишмердүүлүктүн операциялык аспекттерине (мисалы, эмгекти жана ден соолуктуу коргоого байланыштуу мыйзамдар жана ченемдик актылар, ошондой эле жумушка орношууда бирдей укуктарды камсыздоого карата) тиешелүү мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жыйындысы гана колдонулат. Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизе турган ишканда үчүн айып пулдарга, соттук теришитируулергө же башка кесепттерге алып келиши мүмкүн.

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактоо үчүн жоопкерчилик (A1–A8-пункттарын караңыз)

3. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын көзөмөлү астында жетекчиликтин жоопкерчилиги, ишкананын ишинин мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболоруна шайкеш жүргүзүлүшүн камсыз кылгандай, анын ичинде ишкананын сандык көрсөткүчтөрүн аныктаган жана финанссылык отчеттуулугундагы

маалыматты ачып көрсөткөн мыйзамдардын жана ченемдик актылардың жоболорун сактоону камсыздоо болуп саналат.

Аудитордун жоопкерчилиги

4. Ушул стандарттын талаптары мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын натыйжасында финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloону аныктоодо аудиторго жардам берүү үчүн арналган. Бирок, аудитор мындай сактабагандыктарды четтетүү үчүн жоопкерчилик тартпайт жана ал мыйзамдарда жана ченемдик укуктук актыларды сактабагандыктын бардык фактыларын аныктайт деп күтүүгө болбойт.
5. Аудитор ак ниетсиз аракеттерден жана каталардан улам бүтүндөй финанссылык отчеттуулукта олуттуу бурмaloолордун жок экендигине ақылга сыйярлык ишенимди камсыздоого жоопкерчилик тартат¹. Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүде аудитор колдонуудагы мыйзамдык жана ченемдик базаны эске алат. Аудиттин ажыралгыс чектөөлөрүнөн улам, аудит туура пландаштырылып жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлсө да, финанссылык отчеттуулуктун кээ бир олуттуу бурмaloолорун таппай калуу коркунучу бар². Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын контекстинде бул ажыралгыс чектөөлөрдүн аудитордун олуттуу бурмaloолорду табуу мумкүнчүлүгүнө тийгизүүчү потенциалдуу таасири төмөнкү себептерден улам жогорулайт:
 - Финанссылык отчеттуулукка адатта таасирин тийгизбеген жана финанссылык отчеттуулукка таандык болгон ишкананын маалымат системалары тарабынан белгиленбеген, жалпысынан ишкананын бизнесинин операциялык аспекттерине тиешелүү болгон мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жыйындысы бар;
 - Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык сөз байлашуу, жасалмалоо, операцияларды эсепке алууда атайылап калтырып кетүү, жетекчилик тарабынан контролдоо каражаттарын «кыйгап өтүү» же аудиторго атайылап жалган маалымат берүү;
 - Юридикалык көз караштан алганда, кандайдыр бир иш-аракеттин мыйзамды бузгандыгын аныктоо сот органдарынын компетенциясына кирет.

¹ АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудиттиң жүргүзүү», 5-пункт

² АЭС 200, А53–А54 пункттар

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО**

Эреже катары, финанссылык отчеттуулукта чагылдырылган окуялар жана операциялар менен байланыш канчалык начар болсо, аудитор окуялардан кабардар болуп жана мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын фактыларын аныктай тургандыгынын мүмкүнчүлүгү ошончолук төмөн болот.

6. Ушул стандарт мыйзамдардын жана ченемдик актылардын эки категориясын сактоого карата аудитордун милдеттерин төмөнкүдөй түрдө айырмалайт (A6, A12–A13-пункттарын караңыз):
 - (a) Салыктык жана пенсиялык мыйзамдар жана ченемдик актылар сыйктуу финанссылык отчеттуулуктагы олуттуу көрсөткүчтөрдү жана маалыматты ачып көрсөтүүнү аныктоого түздөн-түз таасир этет деп жалпысынан таанылган мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболору (14, A12-пункттарын караңыз); жана
 - (b) финанссылык отчеттуулуктагы көрсөткүчтөрдү аныктоого жана маалыматты ачып көрсөтүүгө түздөн-түз таасирин тийгизбegen, бирок алардын сакталышы бизнестин операциялык аспектилерине, ишкананын өз ишмердүүлүгүн улантууга же олуттуу айып санкцияларына туш болбоого (мисалы, лицензиялык шарттарды сактоо, төлөө жөндөмдүүлүгүн сактоо боюнча жөнгө салуучу органдардын талаптарын сактоо же курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча ченемдик актыларды сактоо) карата мамиле боюнча негиз түзүүчү болуп саналган башка мыйзамдар жана ченемдик актылар; ушундай мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн (15, A13-пункттарын караңыз).
7. Ушул стандартта мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жогоруда көрсөтүлгөн категорияларынын ар бири боюнча талаптар өзүнчө сыппатталат. 6(а)-пунктунда эскертилген категория боюнча аудитордун жоопкерчилиги ушул мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболоруна ылайык келүүгө талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу болуп саналат. 6(б)-пунктунда эскертилген категория үчүн аудитордун жоопкерчилиги финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон мыйзамдарга жана эрежелерге ылайык келбegenдикти аныктоо үчүн атайын аудитордук жолжоболорду аткаруу менен чектелет.
8. Ушул стандарт аудитордон финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу максатында колдонулган башка аудитордук жолжоболор, аудитордун көңүлүн мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык же сактабагандыкка шектенүү учурларына аудитордун

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

көңүлүн бурушу мүмкүнчүлүгүнө карата жогорку көңүл бөлүүнү сактоону талап кылат. АЭС 200³ талаптарына ылайык аудит учурунда кесипкөй скептицизмди сактоо болу контексте ишканага таасир этүүчү мыйзамдардын жана ченемдик актылардын көлөмүн эске алуу менен чоң мааниге ээ.

9. Аудитордун мыйзамга, ченемдик актыларга же тиешелүү этикалык талаптарга ылайык ишкананын мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыгы учун кошумча милдеттери болушу мүмкүн, алар ушул АЭСтен айырмаланып же анын алкагынан тышкary болушу мүмкүн, мисалы: (А8-пунктун караңыз)

- (a) мыйзамдарды жана ченемдик актыларды, анын ичинде жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен конкреттүү өз ара аракеттенүүгө карата талаптарды кошкондо, аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкка жооп кайтаруу, алардын сактабагандыкка жооп кайтаруусунун адекваттуулугун баало жана андан аркы иш-аракеттердин зарылдыгын аныктоо;
- (b) башка аудиторлорго мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандык жөнүндө маалымдоо (мисалы, топтун финансыйк отчеттүүлүгүнүн аудитинде); жана
- (c) мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга ылайык келбөөнүн аныкталган же болжолдонуп жаткан сактабагандыгына карата документацияга талаптар.тиешелүү учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ак ниеттүүлүгүнө карата).

Ар кандай кошумча милдеттерди аткаруу кошумча маалыматты камсыздай алат, ал ушул жана башка АЭСтерге ылайык аудитордун ишине мамилеси бар (мисалы, жетекчиликтин же мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга ылайык келбөөнүн аныкталган же болжолдонуп жаткан сактабагандыгына карата документацияга талаптар.тиешелүү учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ак ниеттүүлүгүнө карата).

Күчүнө кирүү күнү

10. Ушул стандарт 2017-жылдын 15-декабрынан же бул күндөн кийин башталган мезгил ичиндеги финансыйк отчеттүүлүктүн аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттары

11. Аудитордун максаты төмөндөгүдөн турат:

³ АЭС 200, 15-пункт.

- (a) финансый отчеттуулуктагы олуттуу көрсөткүчтөрдү жана маалыматты ачып көрсөтүүнү аныктоого түздөн-түз таасирин тийгизет деп жалпысынан таанылган мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболоруна шайкеш келүү боюнча талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу;
- (b) финансый отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык учурларын аныктоо үчүн конкреттүү аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү;
- (c) аудиттин жүрүшүндө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталганданда же сактабагандыкка шектенүүдө тиешелүү жооп кайтаруу.

Аныктама

12. Ушул стандарттын максаттары үчүн төмөнкү термин төмөнкүдөй мааниге ээ:

Сактабагандык – ишканана же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, жетекчилик же ишканага же анын жетекчилиги астында иштеген башка адамдар тарабынан атايылап же атайылабастан жасалган, колдонуудагы мыйзамдарга же ченемдик актыларга каршы келген аракетсиздик же аракеттер. Сактабагандык ишкананын бизнес ишмердүүлүгү менен байланышпаган жеке жоруктарды камтыбайт. (A9–A10- пункттарын караңыз)

Талаптар

Аудитордун мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыкты кароосу

13. АЭС 315 (кайра караплан)⁴ ылайык ишкананын жана анын чөйрөсүнүн түшүнүгүн алуу процессинде, аудитор төмөнкүлөр жөнүндө жалпы түшүнүктүү алууга тийиш:
- (a) ишканага карата колдонулуучу же ишканана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн экономиканын тармагына же секторуна колдонулуучу мыйзамдык база;
 - (b) ишканана бул мыйзамдын талаптарын кантип сакташы жөнүндө (A1-пункттарын караңыз).

⁴ АЭС 315 (кайра караплан) «Ишкананы жана анын чөйрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо», 11-пункт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

14. Аудитор финанссылык отчеттуулукта олуттуу көрсөткүчтөрдү жана маалыматты ачып көрсөтүүгө түздөн-түз таасирин тийгизет деп таанылган мыйзамдардын жана ченемдик актылардын жоболорунун сакталышына карата талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алууга тийиш (A12-пунктун караңыз).
15. Аудитор финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизе турган башка мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык учурларын аныктоого багытталган төмөнкү аудитордук жол-жоболорду аткарууга тийиш (A13–A14-пункттарын караңыз).
 - (a) жетекчиликтин дарегине жана, жөнү бар болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга ишканы мындай мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактай тургандыгына карата суроо-талантарды жиберүү; жана
 - (b) тийиштүү лицензиялоочу жана жөнгө салуучу органдар менен, эгер андай болсо, жазышууларды изилдөө.
16. Аудиттин жүрүшүндө аудитор колдонулган башка аудитордук жол-жоболор мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталган же мүмкүн болгон учурларын көрсөтүшү мүмкүн экенин эстей жүрүүгө тийиш (A15-пунктун караңыз).
17. Аудитор жетекчиликтен жана, эгер жөнү бар болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан финанссылык отчеттуулукту даярдоодо эске алынууга тийиш болгон мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын же сактабагандыкка шектенүүлөрдүн бардык белгилүү болгон учурлары аудиторго ачылганы жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдү талап кылууга тийиш (A16-пунктун караңыз).
18. Мыйзамдарда жана ченемдик актыларда аныкталган же мүмкүн болгон сактабагандыктар жок болгон учурда, 13-17-пункттарда саналып өткөндөн башка, аудитордон ишкананын мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактагандыгына карата аудитордук жол-жоболорду аткаруусу талап кылынбайт.

Мыйзамдарга жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталган же сактабагандыкка шектенүүлөр жаралган учурдагы аудитордук жол-жоболор

19. Эгерде аудиторго мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык же же сактабагандыкка шектенүү жөнүндө маалыматтар белгилүү болсо, аудитор төмөнкүлөрдү алууга тийиш (A17-A18-пункттарын караңыз):
 - (a) мындай сактабагандыктын мүнөзүн жана ал орун алган жагдайларды түшүнүүнү;

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

- (b) финансый отчеттуулукка мындай сактабагандыктын мүмкүн болуучу таасирин баалоо үчүн кошумча маалыматты (A19-пункттарын караңыз).
20. Эгерде аудитор мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык орун алды деп шектенсе, ал маселени жетекчилик менен жана тиешелүү болгон учурда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен талкуулаши керек. Эгерде жетекчилик же тиешелүү учурларда, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактагандыгын ырастаган жетиштүү маалыматты берүүнү камсыздабаса, аудитордун пикири боюнча, шектенген сактабагандыктын таасири финансый отчеттуулук үчүн олуттуу болуп калышы мүмкүн, аудитор юридикалык консультациялык жардамды алуунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселени карап чыгышы керек. (A20–A22-пункттарды караңыз)
21. Эгерде мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыкка шектенүү жөнүндө маалыматтын жетиштүү көлөмүн алуу мүмкүн эмес болсо, аудитор, аудитордун пикирине тиешелүү аудитордук далилдердин жетишсиздигинин анык таасирине баа бериши керек.
22. Аудитор аудиттин башка аспекттерине, анын ичинде аудитордун тобокелдикке баа берүүсүнө жана жазуу жүзүндөгү билдириүлөрдүн ишенимдүүлүгүнө карата мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын кесептеттерин баалоого жана тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш. (A23–A25-пункттарды караңыз).

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын аныкталгандыгы же сактабагандыкка шектенүүлөр жаралгандыгы жөнүндө жөнүндө билдириүү

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга сактабагандык жөнүндө маалыматты жеткирүү

23. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү бардык жактар ишкананы башкарууга катышкан учурлардан тышкary жана аудитор⁵ тарабынан аларга мурда билдирилген аныкталган же мүмкүн болгон сактабагандыктын маселелери жөнүндө кабардар болушса, аудитор мындай фактылар айкын турдө анчалык маанилүү болбогон мүнөзгө ээ болгон учурлардан тышкary, корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактардын маалыматына ага аудиттин жүрүшүндө белгилүү болгон мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык менен байланыштуу фактылары жөнүндө маалыматтарды билдириүүгө тийиш.

⁵ АЭС 260 (кайра каралган) «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү», 13-пункт.

24. Эгерде, аудитордун пикири боюнча, 22-пунктта сыйпатталган сактабагандык атаяйлап жана олуттуу деп болжолдоно турган болсо, ал бул факт жөнүндө биринчи мүмкүнчүлүктө корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга билдириүгө тийиш.
25. Эгерде аудитор сактабагандыкка жетекчиликтин мүчөлөрү же корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар тартылган деп шектенсе, аудитор бул тууралуу ишкананын башкаруусунун корпоративдик системасынын кийинки денгээлинин кызмат адамдарына, эгерде мындай денгээл бар болсо, мисалы, аудит боюнча комитетке же байкоочу кеңешкө билдириүгө тийиш. Эгерде корпоративдик иерархияда жогорураак денгээл жок болсо, же аудитор анын билдириүүсү боюнча эч кандай чара көрүлбөйт деп эсептесе же кимге кайрылуу керектигин билбесе, аудитор юридикалык консультациялык жардам алуунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселени карап чыгышы керек.

Финансылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундууда сактабагандык жөнүндө маалыматты берүү (A26–A27 пункттар)

26. Эгерде аудитор сактабагандык финанссылык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизет жана анда тийиштүү түрдө чагылдырылбайт деген тыянакка келсе, аудитор АЭС 705ке ылайык финанссылык отчеттуулук жөнүндө коюлган шарты бар пикирин же терс пикирин билдириүгө тийиш.⁶
27. Эгерде жетекчилик же корпоративдик башкаруу учун жооптуу жактар, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык учурлары финанссылык отчеттуулук учун олуттупу болушу мүмкүн экендигинин талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерин алууда аудиторго тоскоолдук кылса, аудитор АЭС 705ке (кайра каралган)⁷ ылайык аудиттин көлөмүн чектөөнүн негизинде финанссылык отчеттуулук жөнүндө коюлган шарты бар пикирин билдириши, же пикирди билдириүүдөн баш тартышы керек.
28. Эгерде аудитор сактабагандык жетекчиликтин же корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын аракеттеринин себебинен эмес, жагдайлардан улам келип чыккан чектөөлөргө байланыштуу орун алгандыгын аныктай албаса, аудитор ал жагдайлардын аудитордун пикирине тийгизген таасирин АЭС 705 (кайра каралган) стандартына ылайык баалаши керек.

⁶ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы модификацияланган пикир», 7-8-пункттар

⁷ АЭС 705 (кайра каралган), 7 жана 9-пункттар

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

Жөнгө салуучу жана укук коргоо органдарына сактабагандык жөнүндө маалыматты берүү

29. Эгерде аудитор мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталбагандыгын аныктаса же шектенсе, аудитор мыйзамдын, ченемдик актынын же тиешелүү этикалык талаптардын төмөнкүлөргө ылайык келишин аныктоого тийиш (A28–A34-пункттарын караңыз):
 - (a) ишкананын чегинен тышкary тийиштүү органдар алдында аудитордун отчет беришин талап кылышат;
 - (b) бул жагдайларда ишкананын чегинен тышкary тийиштүү органга отчетту берүү орундуу боло алган милдеттенмелерди белгилешет.

Документация

30. Аудитор аудитордук документацияга⁸ мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын аныкталган же болжолдонгон учурларын жана төмөнкүлөрдү киргизүүгө тийиш жана (A35–A36-пункттарды караңыз):
 - (a) аткарылган аудитордук жол-жоболор, жасалган маңыздуу кесипкөй ой жүгүртүүлөр жана алар боюнча жасалган тыянактар; жана
 - (b) жетекчилик, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жана башка адамдар менен сактабагандыкка байланышкан олуттуу маселелерди, анын ичинде жетекчилик жана, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар бул маселеге кандай мамиле кылгандыгын талкуулоо.

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталышы үчүн жоопкерчилик (3–9 пункттар)

- A1. Ишкананын иш-аракеттери мыйзамдарга жана ченемдик актыларга ылайык жүзөгө ашырылышины камсыздо жетекчиликтин милдетине кирет жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын көзөмөлдөөсү тарабынан колдоого алынат. Мыйзамдар жана ченемдик актылар ишкананын финанссылык отчеттуулугуна ар кандай таасир этиши мүмкүн: мисалы, түздөн-түз алар ишкананын финанссылык

⁸ АЭС 230 «Аудитордук документация», 8–11 жана А6-пункттары

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

отчеттуулугунда талап кылынган маалыматтын ачып көрсөтүлүшүнө таасир этиши мүмкүн же алар финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясын белгилөөсү мүмкүн. Алар ошондой эле ишкананын белгилүү бир юридикалык укуктарын жана милдеттерин белгилей алышат, алардын айрымдары анын финансыйлык отчеттуулугунда таанылууга тийиш. Мындан тышкary, мыйзамдар жана ченемдик актылар тарабынан алар сакталбаган учурларда айып санкциялары коюлушу мүмкүн.

A2. Төмөндө ишкана мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды сактабагандыгынын алдын-алуу жана аныктоого көмөк көрсөтүү үчүн жайылтышы мүмкүн болгон саясаттын жана жол-жоболордун түрлөрүнүн мисалдары келтирилген:

- мыйзам талаптарына мониторинг жүргүзүү жана операциялык жол-жоболор ушул талаптарды сактоо зарылчылыгын эске алуу менен иштелип чыгышын камсыздоо;
- ички контролдун талаптагыдай системасын түзүү жана иштешин камсыз кылуу;
- жүрүм-турум кодексин иштеп чыгуу, жайылтуу жана сактоо;
- кызматкерлердин талаптагыдай кайра даярдыктан өтүшүн камсыз кылуу жана алардын жүрүм-турум кодексин түшүнүүсү;
- жүрүм-турум кодексин сактоого мониторинг жүргүзүү жана аны сактабаган кызматкерлерге карата тийиштүү тартиптик таасир этүү чараларын көрүү;
- мыйзам талаптарына мониторинг жүргүзүү боюнча жардам берүү үчүн юристтерди тартуу;
- конкреттүү тармакта ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө ишкана сактоого тийиш болгон маанилүү мыйзамдардын жана ченемдик актылардын реестрин, ошондой эле даттанууларды эсепке алууну жүргүзүү.

Ири ишканаларда, бул саясаттар жана жол-жоболор төмөнкү кызматтарга жана бөлүмдөргө тиешелүү милдеттерди өткөрүп берүү менен толукталышы мүмкүн:

- ички аудит кызматына;
- аудит боюнча комитетке;
- мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактоону камсыз кылуу кызматына.

Аудитордун жоопкерчилги

- A3. Ишканан тарабынан мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмалоого алыш келиши мүмкүн. Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыкты табуу, анын маанилүүлүгүнө карабастан, аудиттин башка аспекттерине таасир этиши мүмкүн, мисалы, аудитордун жетекчиликтин же кызматкерлердин ак ниеттүүлүгүн каросу.
- A4. Юридикалык көз караштан алганда, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын курамынын тигил же бул аракеттерде бар-жогун аныктоо укуктук аныктаманын предмети болуп саналат жана бул маселени чечүү адатта аудитордун кесиптик компетенциясына кирбейт. Ошого карабастан, аудитордун даярдыгы, тажрыйбасы жана анын ишкананы жана анын тармагын жана экономика секторун түшүнүүсү аудитордун көз алдында болгон айрым иш-аракеттерде мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын курамы болушун таануу үчүн негиздерди камсыз кылышы мүмкүн.
- A5. Мыйзамдын конкреттүү талаптарына ылайык аудитор финанссылык отчеттуулуктун аудитинин алкагында ишканан мыйзамдардын же ченемдик актылардын тигил же бул жоболорун сактайбы деген маселе боюнча өзүнчө корутунду берүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Мындай жагдайларда, АЭС 700 (кайра каралган)⁹ же АЭС 800 (кайра каралган)¹⁰ аудитордук корутундуун үстүндө иштөөдө бул аудитордук милдеттерди аткаруунун тартибин сыпраттайт. Мындан сырткары, финанссылык отчеттуулукту даярдоо боюнча мыйзамдын конкреттүү талаптары болгон учурларда, аудитти пландаштырууда мыйзамдардын жана ченемдик актылардын тигил же бул жоболорун сактагандыгы боюнча талаптагыдай тесттерди планга киргизүү зарыл болушу мүмкүн.

Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын категориялары (6-пункттуу караңыз)

- A6. Ишкананын мүнөзү жана жагдайлары тиешелүү мыйзамдар менен ченемдик актылардын 6(a) же 6(b)-пункттарында баяндалган мыйзамдардын жана ченемдик актылардын категорияларына тиешелүү экендигине таасир этиши мүмкүн. 6-пунктта айтылган категорияларга киргизилиши мүмкүн болгон мыйзамдардын жана ченемдик актылардын мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

⁹ АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуун түзүү», 43-пункт

¹⁰ АЭС 800 (кайра каралган) «Атaiын бағыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрү», 11-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

- ак ниетсиз аракеттер, коррупция жана паракорлук;
- акча адалдоо, терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелер;
- баалуу кагаздар рыногу жана алар менен соода жүргүзүү;
- банк жана башка финансыйлык продуктулар жана кызмат көрсөтүүлөр;
- маалыматтарды коргоо;
- салык жана пенсиялык милдеттенмелер жана төлемдөр;
- айланыч-чөйрөнү коргоо;
- коомдук саламаттык жана коопсуздук.

Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү

A7. Мамлекеттик сектордо мыйзамдардын жана ченемдик актылардын талаптарын эсепке алууга карата аудитордун кошумча милдеттери болушу мүмкүн, алардын финансыйлык отчеттуулуктун аудитине тиешеси болушу мүмкүн же ишкананын бизнесинин башка аспекттерине жайылтылыши мүмкүн.

Мыйзам, ченемдик актылар же тиешелүү этикалык талаптарга ылайык белгиленген кошумча милдеттер (9-пунктту караңыз)

A8. Мыйзам, ченемдик актылар же тийиштүү этикалык талаптар аудитордан кошумча жол-жоболорду аткарууну жана кошумча чараларды көрүүнү талап кылышы мүмкүн. Мисалы, Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кенеш тарабынан басылып чыккан Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодекси (БЭЭСК Кодекси), аудитор мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандык учүн жооп иретинде кадамдарды жасоону талап кылат жана андан аркы иш-аракеттердин зарылдыгын аныктайт. Мындай кадамдар топтогу башка аудиторлорго, анын ичинде топтук тапшырма боюнча өнөктөшке, компоненттердин аудиторлорун же топтун компоненттеринин курамында ишти аткарған башка аудиторлорго топтун финансыйлык отчеттуулугунун аудитинен айырмаланган максаттар учүн мыйзамдын жана ченемдик актылардын аныкталган же болжолдуу сакталбагандыгы жөнүндө билдириүүнү камтышы мүмкүн¹¹.

Аныктама (12-пунктту караңыз)

¹¹ Мисалы, БЭЭСК Кодексинин 225.21 - 225.22-бөлүмдерүн караңыз.

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО**

- A9. Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык актылары ишканда тарабынан же ишкананын атынан, же анын атынан корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар, жетекчилик же ишканада иштеген же анын жетекчилиги астында иштеген башка адамдар менен түзүлгөн бүтүмдөрдү камтыйт.
- A10. Сактабагандык ошондой эле ишкананын бизнес ишмердүүлүгүнө байланышкан жеке жоруктарын, мисалы, негизги жетекчилик кызматты ээлеген адам ишкананын берүүчүсүнөн пара алыш, анын ордуна кызмат көрсөтүү же ишкананын келишимдери үчүн берүүчүнүн дайындалышын камсыз кылган жагдайды камтыйт.

**Аудитордун мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталгандыгын
кароосу**

*Аудитордун мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталгандыгын
кароосу (13-пункт)*

- A11. Мыйзам чыгаруу базасына жана ишканы анын талаптарын кандайча сактаганына жалпы түшүнүк алуу үчүн аудитор төмөнкүлөрдү жасай алат, мисалы:
 - ишкананын тармагынын, жөнгө салуучу жана башка тышки факторлордун анда болгон түшүнүгүн колдонуу;
 - финансыйлык отчеттуулукта чагылдырылган көрсөткүчтөрдү жана маалыматты ачып көрсөтүүнү түздөн-түз аныктоочу мыйзамдар жана ченемдик актылар жөнүндө жаңыртылган маалыматты алуу;
 - жетекчиликтен ишкананын ишмердүүлүгүнө, күтүлгөндөй, олуттуу таасир этиши мүмкүн болгон башка мыйзамдар же ченемдик укуктук актылар жөнүндө маалыматты суроо;
 - жетекчиликтен мыйзамдардын жана ченемдик укуктук актылардын сакталышына карата ишкананын саясаты жана жол-жоболору тууралуу маалыматты суроо;
 - жетекчиликтен соттук дооматтарды аныктоо, баалоо жана эсепке алуу үчүн кабыл алынган саясат жана жол-жоболор жөнүндө маалыматты суроо.

Адатта олуттуу көрсөткүчтөрдү аныктоого жана финансыйлык отчеттуулукта маалыматты ачып көрсөтүүгө түздөн-түз таасир көрсөтүүчү деп таанылган мыйзамдар жана ченемдик актылар (б жана 14-пункттарды караңыз)

- A12. Кээ бир мыйзамдар жана ченемдик актылар көптөн бери аракетте, ишкананын өзүндө, ошондой эле, негизинен анын тармагынын же

экономикалык секторунун ичинде белгилүү жана ишкананын финанссылык отчеттуулугуна түздөн-түз тиешеси бар (6(а)-пунктунда айтылгандай). Алардын катарына, мисалга, темөнкүлөргө тийиштүү болгон мыйзамдард жана ченемдик актылар кириши мүмкүн:

- финанссылык отчеттуулуктун формасына жана мазмунуна;
- финанссылык отчеттуулукту түзүүнүн тармактык өзгөчөлүктөрүнө;
- мамлекеттик келишимдер боюнча операцияларды эсепке алуу тартиби;
- пайда салыгын же пенсиялык камсыз кылууга кеткен чыгымдарды эсептөө үчүн чыгараларды чегерүү же таануу тартиби.

Ушул мыйзамдардагы жана ченемдик актылардагы айрым жоболор финанссылык отчеттуулук деңгээлинде конкреттүү өбөлгөлөргө түздөн-түз тиешелүү болушу мүмкүн (мисалы, пайда салыгы боюнча резервдердин толуктугуна карата), ал эми башкалары жалпысынан финанссылык отчеттуулукка түздөн-түз тиешелүү болушу мүмкүн (мисалы, финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун түзүүчү зарыл отчеттордун тизмеги). 13-пункттагы талаптын максаты ушул мыйзамдардын жана ченемдик актылардын колдонуудагы жоболоруна ылайык аудитор финанссылык отчеттуулуктагы көрсөткүчтердү аныктоого жана маалыматтарды ачып көрсөтүүгө карата талантагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди чогулткандыгы болуп саналат.

Мындай мыйзамдардын жана ченемдик актылардын, ошондой эле башка мыйзамдардын жана ченемдик актылардын башка жоболорун сактабагандык айып салууларга, соттук териштириүүлөргө же ишканан үчүн башка кесептөрдөгө алып келиши мүмкүн, аларга кеткен чыгымдар финанссылык отчеттуулукта резервге коюлушу керек, бирок бул 6(а)-пунктунда сыйпатталгандай, финанссылык отчеттуулукка түздөн-түз таасир көрсөтүүчү деп эсептелбейт.

Сактабагандык учурларын аныктоо үчүн жол-жоболор – башка мыйзамдар жана ченемдик актылар (б жана 15-пункттар)

A13. Кээ бир башка мыйзамдар жана ченемдик актылар ишкананын ишмердүүлүгүнө олуттуу таасир бергендиктен, аудиторго өзгөчө көнүл бурууну талап кылышы мүмкүн (бул 6(б)-пунктунда сыйпатталгандай). Ишкананын ишмердүүлүгүнө олуттуу таасир тийгизген мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык ишкананын өз ишмердүүлүгүн токтотушуна алып келиши же анын өз ишмердүүлүгүн

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО**

үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө күмөн туудурушу мүмкүн¹². Мисалы, ишкананын лицензиясынын же анын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген башка документтин талаптарынын сакталбагандыгы ушундай таасир этиши мүмкүн (мисалы, банк учун – капитал боюнча же инвестициялар боюнча талаптардын сакталбагандыгы). Ошондой эле, негизинен ишкананын бизнесинин операциялык аспекттерине тиешелүү болгон көптөгөн мыйзамдар жана ченемдик актылар да бар, алар адатта финансыйлык отчеттуулукка таасирин тийгизбейт жана ишкананын финансыйлык отчеттуулугун даярдоого тиешелүү болгон маалымат системаларына киргизилген эмес.

- A14. Финансыйлык отчеттуулукка башка мыйзамдардын жана ченемдик актылардын тийгизген таасири ишкананын ишмердүүлүгүнө жарааша өзгөрүп тургандыктан, 15-пунктта талап кылышкананын аудитордук жол-жоболор аудитордун көңүлүн финансыйлык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык учурларына бурууга багытталган.

Башка аудитордук жол-жоболорду колдонуунун натыйжасында аудитор аныктаган сактабагандык (16-пункттуу караңыз)

- A15. Финансыйлык отчеттуулук боюнча пикирди түзүү үчүн колдонулган аудитордук жол-жоболор, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталган же мүмкүн болгон учурларына аудитордун көңүлүн бурушу мүмкүн. Мисалы, булар төмөнкүлөр сыйктуу аудитордук жол-жоболор:

- жыйындардын протоколдору менен таанышуу;
- соттук териштириүүлөр, дооматтар жана баалануучу көрсөткүчтөргө карата суроо-талаптарды жетекчиликке жана ишкананын юрисконсульттуна же тышкы юрисконсульттка жөнөтүү;
- операциялардын түрлөрүнө, эсептер боюнча калдыктарга же маалыматтарды ачып көрсөтүүгө карата маани-маңызы боюнча кең-кешири тестирлөө.

Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр (17-пункттуу караңыз)

- A16. Мыйзамдардын жана ченемдик актылардын финансыйлык отчеттуулукка анык таасири кыйла өзгөрүлүп тургандыктан, жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр жетекчиликтин кесепеттери финансыйлык отчеттуулукка олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн мыйзамдарды жана

¹² АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүн» караңыз.

ченемдик актыларды аныкталган же мүмкүн болгон сактабагандык жөнүндө кабардар болгондугунун зарыл аудитордук далилдерин камсыздайт. Бирок, жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдүн өзү, талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди камсыз кылбайт жана демек, аудитор чогултушу керек болгон башка аудитордук далилдердин мүнөзүнө жана көлөмүнө таасирин тийгизбейт¹³.

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталгандагы же сактабагандыкка шектенүүлөр жаралгандагы аудитордук жол-жоболор

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын белгилери (19-пунктту караңыз)

- A17. Аудиторго 13–17-пункттарда көрсөтүлгөн жол-жоболорду аткарбоонун натыйжасында мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык учуру жөнүндө маалымат белгилүү болуп калышы мүмкүн (мисалы, аудитор маалымат берүүчүдөн сактабагандык жөнүндө маалымат алган учурда).
- A18. Кийинки маселелер мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын далили болушу мүмкүн:
- мамлекеттик жана жөнгө салуучу органдар тарабынан теришириүү же айыптарды же туумдарды төлөө;
 - консультанттарга, байланыштуу тарараптарга, кызматкерлерге же мамлекеттик кызматкерлерге аныкталбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр, зайдар;
 - ишканча тарабынан адатта төлонүүчү же анын тармагында чыныгы алынган кызматтарга төлөнүүчү акыга салыштырмалуу сатуулар боюнча ашыкча көрүнгөн комиссиялык төлөмдөр же агенттик сыйакы;
 - рыноктук баадан бир кыйла жогору же төмөн сатып алуулар;
 - адаттан тыш накталай төлөмдөр, көрсөтүүчүгө кассалык чектер формасындағы төлөм менен же номердик эсепке банктык которуулар түрүндө сатып алуулар;
 - олуттуу салык женилдиктери менен оффшорлордо катталган ишканалар менен адаттан тыш операциялар;
 - бул товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр алынган өлкөлөрдөн эмес, алынган товар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн алуучулар

¹³ АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр», 4-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

тарабынан төлөнгөн төлөмдөр;

- валюталык контролдоо боюнча тиешелүү документациясыз төлөмдөр;
- түзүмүнүн өзгөчөлүгүнөн улам, же күтүлбөгөн себептерден улам кийинки текшерүүгө мүмкүндүктүү камсыздай албаган маалыматтык системанын болушу;
- тыюу салынган операциялар же эсепке алууда туура эмес чагылдырылган операциялар;
- басма сөздөгү терс комментарийлер.

Аудитордун баалоону жүргүзүшүнө карата тиешеси бар маселелер (19(b)-пунктун караңыз)

A19. Аудитордун финансыйк отчеттуулукка мүмкүн болгон таасирин баалоону жүргүзүүгө карата тиешеси бар маселелер, мисалы:

- финансыйк отчеттуулук үчүн мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын, анын ичинде айыптарды салуунун, туумдарды, зыяндын ордун толтуруу талаптарын коюунун, ошондой эле активдерди экспроприациялоо, ишкананын ишин мажбурлап токтотуу жана соттук теришитируү коркунучтарынын мүмкүн болуучу финансыйк кесепттери бар же жок экендигин;
- мүмкүн болгон финансыйк кесепттерди ачып көрсөтүү талап кылынабы же жокпу;
- алар финансыйк отчеттуулуктун ишенимдүү берилешне шек туудурса же башка түрдө адаштырууга киргизген финансыйк отчеттуулукту жасаганда, мүмкүн болуучу финансыйк кесепттер ушунчалык олуттуу болуп саналабы.

Аудиттин жол-жоболору жана аныкталган же шек жараткан сактабагандыкты жетекчиликке жана корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактарга маалымдоо (20-пунктту караңыз)

A20. Эгер алар кошумча аудитордук далилдерди камсыз кыла алышса, аудитор өзүнүн тыянактарын корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен талкуулай алат. Мисалы, аудитор, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык мүмкүнчүлүгүнө алыш келген операцияларга же окуяларга тиешеси бар фактылар менен жагдайлар бирдей түшүнүлгөндүгүн ырастай алат.

A21. Бирок, кээ бир юрисдикцияларда, мыйзамдар же ченемдик актылар аудитордун жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп

берүүчү жактар менен белгилүү бир маселелер боюнча сүйлөшүүлөрүн чектеши мүмкүн. Мыйзамдар же ченемдик актылар, тиешелүү орган тарабынан иш жүзүндөгү же болжолдонгон мыйзамсыз аракеттерди териштириүгө тоскоолдук кылышы мүмкүн болгон билдириүнү же башка аракеттерди, анын ичинде аудитор акчаны адaldoого карши күрөшүү боюнча мыйзамдарга ылайык тиешелүү органга аныкталган же болжолдуу сактабагандык жөнүндө билдириүгө милдеттүү болгон билдириүнү же башка аракеттерге конкреттүү түрдө тыюу салышы мүмкүн. Мындай жагдайларда аудитор караган маселелер татаал болушу мүмкүн жана аудитор юридикалык консультация алууну максатка ылайык деп эсептесе болот.

- A22. If management or, as appropriate, those charged with governance do not provide sufficient information to the auditor that the entity is in fact in compliance with laws and regulations, the auditor may consider it appropriate to consult with the entity's in-house or external legal counsel about the application of the laws and regulations to the circumstances, including the possibility of fraud, and the possible effects on the financial statements. If it is not considered appropriate to consult with the entity's legal counsel or if the auditor is not satisfied with the legal counsel's opinion, the auditor may consider it appropriate to consult on a confidential basis with others within the firm, a network firm, a professional body, or with the auditor's legal counsel as to whether a contravention of a law or regulation is involved, including the possibility of fraud, the possible legal consequences, and what further action, if any, the auditor would take.

Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын кесепеттерин баалоо (22-пунктту караңыз)

- A23. 22-пункттун талаптарына ылайык, аудитордун тобокелдикти жана жазуу жүзүндөгү билдириүүлөрдүн ишенимдүүлүгүн баалоосун кошкондо, аудиттин башка аспектилерине карата мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын кесепеттерин баалайт. Аудитор тарабынан аныкталган сактабагандыктын конкреттүү учурларынын кесепети, эгерде орун алган болсо, бузуларды жасоо менен жашыруунун ортосундагы катыштан жана конкреттүү контролдүк иш-аракеттерден, ошондой эле сактабагандыкка тиешеси бар жетекчилиги катышкан сактабагандыктын кесепеттерине таандык. 9-пунктта белгиленгендей, аудитор тарабынан мыйзамдардын, ченемдик актылардын же тиешелүү этикалык талаптардын сакталышы 22-пунктка ылайык аудитордун милдеттерине тиешелүү кошумча маалыматтарды бериши мүмкүн.

А24. Жетекчиден жана, эгер мүмкүн болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан алынган жазуу жүзүндөгү ырастоонун ишенимдүүлүгү үчүн аныкталган же болжолдонгон сактабагандыктын кесепттерин баалоону аудиторду мажбурлашы мүмкүн болгон жагдайлардын мисалдары төмөнкү учурларды камтыйт:

- аудитор бардык аныкталган же болжолдонгон сактабагандык боюнча жетекчиликтин, эгер мүмкүн болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын катышуусунан же болжолдонуп жаткан катышуусунан күмөн санаса же далилдери болсо.
- аудиторго жетекчилик жана, эгер мүмкүн болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар мындай сактабагандык жөнүндө билишери жана мыйзамдык жана ченемдик талаптарга карабастан, ақылга сыйярлык убакыт мезгилиниң ичинде бул тууралуу тийиштүү органга билдирибегендери же билдириүүгө уруксат бербегендери белгилүү болсо.

А25. Белгилүү бир жагдайларда аудитор, эгерде бул мыйзам же ченемдик актылар тарабынан жол берилсе, мисалы, жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар бул жагдайларда аудитор орундуу деп эсептеген абалды ондоо үчүн чараларды көрбөгөндө, же аныкталган же болжолдонгон сактабагандык жетекчиликтин же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын ак ниеттүүлүгүнө карата маселе жаратканда, ал тургай сактабагандык финанссылык отчеттуулук үчүн олуттуу болбосо да аудитор тапшырманы аткаруудан баш тартуу маселесин карашы мүмкүн. Аудитор тапшырманы аткаруудан баш тартуу орундуу экендингин аныктоо үчүн юридикалык консультация алууну максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн. Эгерде аудитор келишимден баш тартуу орундуу деп аныктаса, бул аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкка жооп кайтаруу үчүн мыйзам, ченемдик актылар же тиешелүү этикалык талаптар боюнча башка милдеттерди аткарууну алмаштыра албайт. Мындан тышкary, АЭС 220нын¹⁴ А9-пунктунда айрым этикалык талаптар мурдагы аудитордон болжолдонгон иш улантуучу аудитордун суроо-талабы боюнча иш улантуучу аудиторго мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык жөнүндө маалыматты берүүнү талап кылышы мүмкүн экенин көрсөтөт.

¹⁴ АЭС 220 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө сапатты контролдоо»

**Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын
аныкталгандыгы же сактабагандыкка шектенүүлөр жарагандыгы
жөнүндө билдируү**

*Аудитордун корутундуусу учун аныкталган же шектелген сактабагандыктын
потенциалдуу кесепттери (26–28-пункттарды караңыз)*

A26. Мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандык аудитордук корутундуда 26–28-пункттарга ылайык аудитордун модификацияланган пикиринде билдирилет. Кээ бир башка жагдайларда аудитор аныкталган же болжолдонгон сактабагандык жөнүндө аудитордук корутундуда билдирил алат, мисалы:

- аудитордо АЭС боюнча аудитордун милдеттерине кошумча отчеттуулуктун башка милдеттери болсо, АЭС 700дун (кайра каралган) 43-пунктунда каралгандай;
- аудитор аныкталган же болжолдонгон сактабагандык аудиттин негизги маселеси болуп саналарын аныктаганда жана, тийиштүү түрдө, эгер бул АЭСтин 14-пункту колдонулбаса гана, бул жөнүндө АЭС 701г¹⁵ ылайык билдирсе; же
- Өзгөчө учурларда, жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудитор мындай жагдайларда орундуу деп эсептеген жагдайды ондоо боюнча иш-аракеттерди жасабаса жана тапшырмадан баш тартуу мүмкүн болбосо (A25-пунктту караңыз), аудитор АЭС 706га (кайра каралган) ылайык "Башка маалыматтар" бөлүмүндө аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкты сыйпаттоо мүмкүнчүлүгүн карап чыга алат.¹⁶

A27. Мыйзамдар же ченемдик актылар жетекчилик, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар же аудитор тарабынан конкреттүү маселе жөнүндө маалыматты коомчулукка ачыкка чыгарууга тоскоолдук кылышы мүмкүн. Мисалы, мыйзам же ченемдик актылар тиешелүү орган тарабынан иш жүзүндөгү же шектелип жаткан мыйзамсыз аракеттердин тергөөсүнө тоскоолдук кылышы мүмкүн болгон билдириүүгө же башка аракеттерге ачык-айкын тыюу салышы мүмкүн, анын ичинде ишканага кабарлоого тыюу салуу дагы бар. A26-пунктунда же башка жол менен баяндалган жагдайларда аудитор аудитордук корутундуда аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкты билдириүүгө ниеттенгенде, мындай мыйзамдын же ченемдик актынын аудитордун бул маселени аудитордук корутундуда

¹⁵ АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»

¹⁶ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдөрү»

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

сыпattoо же айрым учурларда аудитордук корутундуу чыгаруу жөндөмү үчүн кесепети болушу мүмкүн. Мындаа учурларда аудитор иш-аракеттердин тиешелүү багытын аныктоо үчүн юридикалык консультацияны алуу мүмкүнчүлүгүн карап чыга алат.

Сактабагандык жөнүндө маалыматты жөнгө салуучу жана укук коргоо органдарына берүү (29-пунктту караңыз)

- A28. Ишкананын чегинен тышкary тиешелүү органдарга мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандык тууралуу билдириүү бул жагдайларда зарыл же орундуу болушу мүмкүн, анткени:
- (a) Мыйзам, ченемдик актылар же тийиштүү этикалык талаптар аудитордун корутунду беришин талап кылат (29-пунктту караңыз);
 - (b) Аудитор отчеттуулукту берүү тийиштүү этикалык талаптарга ылайык аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкка жооп иретиндеги тийиштүү аракет болуп саналат деп чечим кабыл алган (A30-пунктту караңыз); же
 - (c) Мыйзам, ченемдик актылар же тийиштүү этикалык талаптар аудиторго мууну жасоого укук берет (A31-пунктту караңыз).
- A29. Айрым юрисдикцияларда, мыйзам, ченемдик актылар же тиешелүү этикалык талаптар аудитордон ишкананын чегинен тышкary тийиштүү органга мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же шек жараткан сактабагандык жөнүндө билдириүүн талап кыла алат. Мисалы, айрым юрисдикцияларда финансыйлык мекеменин аудиторуна көзөмөлдөөчү органга мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандыктын келип чыккандыгы же келип чыккандыгына шектенүүсү жөнүндө кабар берүүгө карата мыйзамдык талаптар бар. Мындан тышкary, бурмaloолор мыйзамдарды же ченемдик актыларды сактабагандыктын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн жана аудитордон айрым юрисдикцияларда жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ондол-түзөтүү аракеттерин көрбөгөн учурларда тиешелүү органга бурмaloолор жөнүндө билдириүү талап кылышы мүмкүн.
- A30. Башка учурларда тиешелүү этикалык талаптар аудитордон ишкананын чегинен тышкary жерде тиешелүү органга мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык аныкталганды же ага шек жаралганды тууралуу билдириүү ошол жагдайларда талаптагыдай аракет болуп саналарын аныктоону талап кылышы мүмкүн. Мисалы, БЭЭСК Кодекси аудитор мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды сактабагандык аныкталгандына же ага шектенүү жаралгандына жооп кайтаруу үчүн кадамдарды жасашын жана ишкананын чегинен

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ЖУРУШУНДО МЫЙЗАМДАРДЫ ЖАНА
ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ КАРОО

тышкary тиешелүү органдарга билдириүүнү камтышы мүмкүн болгон андан аркы иш-аракеттердин зарылдыгын аныкташын талап кылат.¹⁷ БЭЭСК Кодекси мындай маалымдоо БЭЭСК Кодексине ылайык купуялуулукту сактоо милдеттерин бузуу болуп эсептөлбөйт деп түшүндүрөт.¹⁸

- A31. Мыыйзамда, ченемдик актыларда же тийиштүү этикалык талаптарда аныкталган же шектенүү жараткан сактабагандыкка карата билдириүүгө тийиштүү талаптар камтылбаса да, алар аудиторго аныкталган же шектенүү жараткан сактабагандык жөнүндө ишкананын чегинен тышкary тийиштүү органга билдириүү укугун бере алышат. Мисалы, финанссылык мекемелердин финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүүдө аудитор мыыйзамга же ченемдик актыларга ылайык көзөмөлдөөчү орган менен мыыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандык сыйктуу маселелерди талкуулоого укуктуу болушу мүмкүн.
- A32. Башка жагдайларда, ишкананын чегинен тышкary тиешелүү органга мыыйзамдарда жана ченемдик актыларда аныкталган же шектенүү жараткан сактабагандык жөнүндө билдириүү аудитордун мыыйзамга, ченемдик актыларга же тиешелүү этикалык талаптарга ылайык купуялуулукту сактоо милдети менен алып салынышы мүмкүн.
- A33. 29-пункт менен талап кылынган аныктама татаал ой-пикирлерди жана кесипкөй ой жүгүртүүлөрду камтышы мүмкүн. Демек, аудитор аудитордук уюмдун ичинде (мисалы, аудитордук уюмдун же тармакка кирген уюмдун ичинде) же жөнгө салуучу орган же кесиптик уюм менен жашыруун негизде (эгер мыыйзам же ченемдик актылар тарабынан тыюу салынбаса, же купуялыкты сактоо милдетин бузбаса) консультацияларды жүргүзүү мүмкүндүгүн карап чыга алат. Аудитор ошондой эле аудитордун аракеттеринин вариантын жана аракеттердин тигил же бул конкреттүү багытын кабыл алуунун кесиптик же юридикалык кесептөрдин түшүнүү үчүн юридикалык консультацияны алуу мүмкүнчүлүгүн карай алат.

Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү

- A34. Мамлекеттик сектордун аудитору мыыйзам чыгаруу же башка жетектөөчү органга аныкталган же болжолдонгон сактабагандыктар жөнүндө билдириүүгө же алар жөнүндө аудитордун корутундусунда билдириүүгө милдеттүү болушу мүмкүн.

¹⁷ Мисалы, БЭЭСК Кодексинин 225.29-бөлүмүн жана 225.33 - 225.36-бөлүмдерүн караңыз.

¹⁸ Мисалы, БЭЭСК Кодексинин 140.7-бөлүмүн жана 225.35-бөлүмүн караңыз.

Документация (30-пунктту караңыз)

А35. Аудитордун мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкка карата тыянактары жөнүндө документация төмөндөгүлөрдү камтый алат, мисалы:

- жазуулардын же документтердин көчүрмөлөрүн;
- жетекчилик, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар же ишканадан тышкary тараптар менен жүргүзүлгөн талкуулардын протоколдору.

А36. Мыйзамдар, ченемдик актылар же тийиштүү этикалык талаптар ошондой эле мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган же болжолдонгон сактабагандыкка карата документацияга кошумча талаптарды белгилей алат.¹⁹

¹⁹ Мисалы, БЭЭСК Кодексинин 140.7-бөлүмүн жана 225.35-бөлүмүн караңыз.